

Предмет боюнча

тесттер

Мекен таануу
3-класс

Окуучу

Класс

1. Кыргыз Республикасынын гимнин (кайсы жылы жазылган) кимдер жазган?
а) Ж. Садыков в) Н. Давлесов
б) К. Молдобасанов г) Ш. Кулуев
2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу кайсы жылы кабыл алынган?
А) 1991 б) 1992 в) 1993
3. Кыргыз Республикасынын герби кайсы жылы кабыл алынган?
А) 1994-ж 3-февраль б) 1994-жыл 14-январь в) 1993-жыл 14-январь
4. Бишкек шаары кайсы областта жайгашкан?
А) Ош областы б) Чүй областы в) Нарын областы
5. Биздин мектеп кайсы районго кирет?
А) Ленин району б) Октябрь району в) 1-Май району
6. Багытты эмне менен аныктайт?
А) Термометр б) компас в) горизонт
7. Дүйнө жүзүн бир барак кагазга сүрөткө тартып коюуга болот. Бул эмне?
А) План б) карта
8. Кыргызстанда канча область бар?
А) 5 б) 7 в) 6
9. Мерцбахер көлү каякта?
А) Нарында б) Таласта в) Ысык-Көлдө
10. Тоодо эмне өспөйт?
А) карагай б) долоно в) пахта
11. Эликтин баласы
А) чөндөлөй б) бото в) чаарчык
12. Жер алдынан тутпунук болуп сызылып агып чыгат?
А) Өзөн б) булак в) көлмө
13. Кайсынысы дарыя?
А) Ысык-Көл б) Сөг-Көл в) Ак-Буура
14. Кыргызстандагы эң чоң дарыя?
А) Чуй б) Көгарт в) Нарын
15. Суунун күчүнөн электр тогу алынуучу жер?
А) ГЭС б) завод в) Фабрика
16. Суусу жок кумдуу жер?
А) Талаа б) чөл в) саз
17. Кыргызстандагы суу сактагычтар?
А) Токтогул б) Чатыр-Көл в) Папан
18. Жер иштеткен адам?
А) малчы б) багбан в) дыйкан
19. Металл кендери?
А) Туз б) калай в) Ташкөмүр
20. Айнек эмненден жасалат?
А) Кумдан б) топурактан в) чоподон
21. Кен байлыктарды изилдөөчү адис?
А) Фермер б) геолог в) агроном
22. Металлдар эмнеге тартылат?
А) Магнитке б) Кумга в) темирге
23. Ысык-Ата курорту кайсы жакта жайгашкан?
А) Ысык-Көлдө б) Жалал-Абадта в) Чүйдө
24. Манас эпосунун миң жылдыгы качан жана кайсы жерде белгиленген?
А) 2000- жылы Таласта б) 1995-жылы Таласта в) 1995-жылы Бишкекте


115. Төмөндөгү торчолор сыйкырдуу торчо болобу?

4	18	8
14	10	6
12	2	16


12	5	10
7	9	11
8	13	6

9	24	3
6	12	18
21	0	15


116. Бир түз сызыкта жаткан үч сандын суммасы 15 боло тургандай кылып 9 тегерекчеге 1 ден 9га чейинки сандарды кантип жайгаштырабыз.




117. Бир түз сызыкта жаткан үч сандын суммасы 42 боло тургандай кылып торчолорго натуралдык сандарды койгула.



118. . Бир түз сызыкта жаткан үч сандын суммасы 30 боло тургандай кылып 1 тегеркчеге 1ден 19га чейинки сандарды жайгаштыргыла натуралдык сандарды койгула.



74. Сандардын суммасы бардык жагынан 12 келип чыга тургандай кылып, 6, 5, 4, 3, 2, 1 цифраларын тегеркчелерге жайгаштыргыла.




75. Баардыгы 99 келип чыга тургандай кылып, 1ден 9га чейинки цифралардын арасына «+» белгисин койгула.


76. Цифраларды ар түрдүү болгон эң кичине жана эң чоң алты орундуу санды жазгыла.

77. Сандардын катарын уланткыла
98360, 76360, ..., ..., ...


78. Тегеркчелерге 1ден 9га чейинки сандарды туура жайгаштырсаңар ар бир төрт бурчтуктун суммасы 20 болот.



79. 5тен 13кө чейинки сандарды тегеркчелерге тура жайгаштырсаңар ар бир үч бурчтуктун суммасы 27 болот.



80. Темир, Казат, Бакир, Бакан деген ысымдарды чарчыларга тура жайгаштырсаңар жогортон төмөн окуганда дагы төрт курбундун атын билип аласың.



81. Бул орундарга 21 ге чейинки сандарды ылайыктап жазсаңар, ар бир үч бурчтукка тиешелүү тегеркчелердин суммасы 35 болот.

Математика багытындагы класстар үчүн жазгы сессиянын суроолору.

Классы - 3 _____

Окуучу _____

II вариант

1. 20дан 80 канча эсе чоң?

- а) 60 б) 4 в) 3

2. 600 см канча метрди түзөт?

- а) 60м б) 10м в) 6м

3. 100дү 10 эсе чоңойт.

- а) 100 б) 1000 в) 10 000

4. $460 : 5$ туюнтмасынын тийиндиси канча?

- а) 85 б) 92 в) 90

5. Жактары 3см жана 5см болгон тик бурчтуктун периметирин тапкыла?

- а) 15см б) 16см^2 в) 16см

6. Ушул эле тик бурчтуктун аянтын тапкыла.

- а) 15см^2 б) 15см в) 16см^2

7. Бир жумуртканы бышыруу үчүн 6 мин. керектелет, ал эми 5 жумуртканы 1 маалда бышыруу үчүнчү?

- а) 30 мин. б) 28 мин. в) 6 мин.

8. Теңдеменин тамырын тапкыла. $24:x=3$

- а) 72 б) 8 в) 21

9. 7м 37 см = _____ см

8с 12 мин = _____ мин.

1кг 700гр = _____ гр

10. Тик бурчтуктун аянты 392м^2 , бир жагы 7 см. Экинчи жагы канча см болот?

- а) 36 см б) 56 см в) 66 см г) 65 см

Математика боюнча суроолор
4-класс

Аты-жону _____

Ар бир тапшырманын жообу а, б, в деп белгиленген. Кайсы жоопту туура деп берсен тегерекчеге алып кой.

1. Кырк беш мин сексен санынын жазылышын томонкудон тап.

- а) 4500080 б) 4580 в) 45080

2. 9573 санында 7 эмнени тушундурот.

- а) Жүздүктү
б) Бирдикти
в) Ондукту

3. 10, 22, 35, 83, 92 сан катарынан жуп сандардын катарын бөлүп ал. Ага төмөнкү катардын кайсынысы туура келет?

- а) 10, 22, 35, 83, 92 б) 10, 19, 35, 44, 92 в) 10, 22, 44, 52, 92

4. Төмөнкү сандардын эң чоңу кайсы?

- а) 275367
б) 5753576
в) 2753565

5. Сандарды салыштырып чекиттердин ордун(>, <) белгисин кой.

6785 $\square$ 6893

6. 42, 4, 2, 67 сандарын пайдаланып бир нече төрт орундуу сандарды жаз.

7. Амалдарды аткар: $22 \cdot 11 + 44 \cdot 12 =$

- а) 770 б) 685 в) 967

8. Кайсы сан 89дан 100эсе чоң?

- а) 29000
б) 8900
в) 890

9. 68 менен 195тин көбөйтүндүсүн төмөнкүдөн тап.

- а) 63360
б) 13620
в) 13260

10. Амалдарды аткар.

$0 \cdot 15 =$ ____ $271 \cdot 1 =$ ____ $0 : 74 =$ ____ $85 : 85 =$ ____ $12 \cdot 0 =$ ____ $216 : 1 =$ ____

11. Кайсы жооп туура. $22800 : 95 =$

- а) 150 б) 240 в) 245

12. 36 санынын төрттөн үч үлүшүн төмөнкүлөрдөн тап.
а)9 б)12 в)27
13. Теңдемелердин чыгарылышын төмөнкүлөрдөн тап. $36:X=9$
а)35 б)21 в)4
14. Суюктуктун көлөмү ... ченелет. Сүйлөмдө кайсы сөз жетишпейт.
а)кг б)см в)литр
15. $5*100+6*10+3=$ суммасы кайсы санды түшүндүрөт. Төмөнкүлөрдөн тап.
а)5063 б)563 в)5603
16. Велосипедчен бала 24 км жол жүрдү. Анын ылдамдыгы 8 км/саат болсо канча саат жол жүрдү.
а)16 саат б)3саат 30мин в)3саат
17. Санды төмөнкүлөрдөн тап, беш миллион эки жүз сексен беш миң тогуз
а) 528509 б)5285009 в)5285509
18. Жагы 3 см болгон квадраттын периметрин төмөнкүлөрдөн тап.
а)12см б)9см в)14см
19. $P=(a+b)*2$ барабардыгы эмнени түшүндүрөт.
а)квадраттын аянты
б)тик бурчтуктун периметри
в) тик бурчтуктун аянты
20. $8* \square < 20$ барабарсыздыгы аткарылыш үчүн кайсы сан жетишпейт. Аны төмөнкүлөрдөн аныкта.
а)4 б)3 в)2
21. Жактары 1 км жана 50метр болгон тик бурчтуктун аянты...
а)5км 50 000м в)50 000
22. Туюнтманы улап жаз.
 $(24+16):2=$ ____
23. Теңдеменин чыгарылышын төмөнкүлөрдөн тап.
 $28-X=7$
а)21 б)35 в)4
24. Сумманы аныкта. $48\ 217*16=$
а)771 472 б)772 361 в)763 612